

Аймактык билим берүү институтунун (АББИ) күндүзгү окуу бөлүмдө окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдиктерди берүү боюнча Жобо

Кыргыз Республикасынын билим-илим жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 2005-жылдын 27-октябрындагы №709/1 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын ЖОЖнун, атайын кесиптик билим берүүчү орто окуу жайларынын студенттерине окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү боюнча бирдиктүү мамиле жөнүндөгү” көрсөтмөсүнө ылайык Аймактык билим берүү институту (АББИ) “Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, укуктук-нормативдик актыларынын негизинде студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүүнүн төмөнкүдөй тартибин киргизет:

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Окуу төлөмдөрүнө жеңилдик берүү жаңы окуу жылдын биринчи октябрына чейин жүргүзүлөт.
- 1.2. Ректордун буйругу менен түзүлгөн социалдык жеңилдиктер боюнча комиссия окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик алуу үчүн берилген иш кагаздарын карап чыгып, комиссия чечимин окуу жайдын жетекчисине сунуштайт.
- 1.3. Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу ректордун буйругу менен бекитилет.
- 1.4. Күндүзгү бөлүмдө окуган төмөнкү категориядагы студенттерге жеңилдиктер берилет:
 - тоголок жетим жана ата-энесинен кароосуз калган студенттерге – 100%;
 - биринчи-экинчи группадагы майып студенттерге – 100%;
 - Кыргыз Республикасынын аймагында согуштук-аскердик иштерге катышкан студенттерге – 50%;
 - өзгөчө ирээтинде кечиктирилгис жардам керек болгон учурда.

2. Социалдык жеңилдик алууга керектелүүчү негизги иш-кагаздар

- 2.1. Жетим, ата-энесинен кароосуз калган студенттер:
 - ректордун наамына жазылган арыз;
 - паспорт;
 - ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, же аларды ата-энелик укуктан ажыраткан соттун чечими;
 - башка иш кагаздары (үй-бүлөсү тууралуу тактама, мыйзамдуу өкүлдөр тууралуу маалыматтар);
- 2.2. Биринчи жана экинчи группадагы майыптар:
 - ректордун наамына жазылган арыз;
 - эмгекке жарамсыз экендигин далилдеген ВТЭКтин чечими;
 - пенсиялык күбөлүк;

Жогорудагы аталган бардык иш кагаздарын туура, аныктыгы үчүн социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиянын төрагасы (төрайымы) жооптуу болот.

3. Жеңилдиктерди берүүнүн тартиби

- 3.1. Жеңилдиктер бир гана окуу жылына берилет
- 3.2. Жеңилдик алууну каалаган студенттердин арыздарын кароо үчүн атайын социалдык жеңилдиктер боюнча комиссия кеңешме өткөрүп, чечим кабыл алат. Чечим АББИнин Окумуштуулар кеңешинде каралып, бекитилет.

- 3.3. Бекитилген чечимге социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиянын төрагасы (төрайымы) ректордун наамына билдирүү жолдойт. Билдирүүнүн негизинде ректор буйрук чыгарат.
- 3.4. Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу окуу жайдын Уставына ылайык каржылык мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле студенттин, ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) материалдык абалын эске алуу менен жүргүзүлөт.
- 3.5. Жобого туура келбеген студенттердин арызы канааттандырылбайт.

4. Социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиянын курамы

4.1. АББИнин социалдык жеңилдиктер боюнча комиссиясынын курамына төмөнкүлөр кирет:

- тарбиялык иштер жана социалдык маселелер боюнча жооптуу – комиссиянын төрагасы (төрайымы);
- окуу бөлүмүнүн башчысы – мүчө;
- АББИнин башкы эсепчиси – мүчө;
- АББИнин кесиптик кошундун төрагасы (төрайымы) – мүчө;
- жаштар комитетинин төрагасы (төрайымы) – мүчө;